

ЖЕКЕ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР ҮЧҮН МӨӨНӨТТҮҮ ДЕПОЗИТТЕР

(02.06.2026-ж. тартып башталат)

Депозиттин түрү	Валюта	1 ай	3 ай	6 ай	9 ай	12 ай	18 ай	24 ай	36 ай
Сактык	КР сомү	-	-	8%	10%	13%	12%	12%	-
	АКШ доллары	-	-	1,5%	2%	3,5%	2,5%	2,5%	-

- депозиттин эң аз суммасы 1000 КР сомү, 50 АКШ доллар;
- пайыздарды төлөө жылдын аягында жүргүзүлөт;
- депозитти толуктоо депозиттин мөөнөтү аяктаганга чейин 60 күн мурун токтотулат;
- каражаттарды бөлүп алууга болбойт;
- автоматтык пролонгация ушундай эле мөөнөткө пролонгация учурунда колдонулуучу ставка боюнча каралган;
- депозитти мөөнөтүнөн мурун токтотууда сыйаке төлөөнү талап кылууга чейин/алыш-бериш эсебине чейин депозиттин ставкасы боюнча которулат.

Депозиттин түрү	Валюта	1 ай	3 ай	6 ай	9 ай	12 ай	18 ай	24 ай	36 ай
Классикалык	КР сомү	3%	5%	9%	11%	13,5%	12,5%	12,5%	12,5%
	АКШ доллары	-	-	2%	2,5%	4%	3%	3%	3%

- депозиттин эң аз суммасы 1000 КР сомү, 50 АКШ доллары;
- пайыздарды төлөө ай сайын жүргүзүлөт;
- каражаттарды толуктоого жана бөлүп алууга болбойт;
- автоматтык пролонгация ушундай эле мөөнөткө пролонгация учурунда колдонулуучу ставка боюнча каралган;
- депозитти мөөнөтүнөн мурун алууда пайыздар төмөнкү схема боюнча которулат:

3 айга чейин	3 айдан ашык 6 айга чейин	6 айдан ашык 9 айга чейин	9 айдан ашык 12 айга чейин	12 айдан ашык
0% ставка	3 айлык аманаттын ставкасы	6 айлык аманаттын ставкасы	9 айлык аманаттын ставкасы	12 айлык аманаттын ставкасы

Депозиттин түрү	Валюта	1 ай	3 ай	6 ай	9 ай	12 ай	18 ай	24 ай	36 ай
Премиум	КР сомү	-	6%	9%	11%	13,5%	12%	12%	12%
	АКШ доллары	-	-	-	-	4%	3%	3%	3%
	евро	-	-	-	-	1%	-	-	-

- депозиттин эң аз суммасы 5 000 000 КР сомү, 50 000 АКШ доллары, 50 000 евро;
- пайыздарды төлөө мөөнөттүн аягында жүргүзүлөт;
- каражаттарды толуктоого жана бөлүп алууга болбойт;
- автоматтык пролонгация ушундай эле мөөнөткө пролонгация учурунда колдонулуучу ставка боюнча каралган;
- депозитти мөөнөтүнөн мурун токтотууда сыйаке төлөөнү талап кылууга чейин/алыш-бериш эсебине чейин депозиттин ставкасы боюнча которулат.

Депозиттин түрү	Валюта	1 ай	3 ай	6 ай	9 ай	12 ай	18 ай	24 ай	36 ай
Келечек	КР сомү	-	-	-	-	-	-	12,5%	12,5%
	АКШ доллары	-	-	-	-	-	-	3,5%	3,5%

- депозит баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн көрсөтүүдө ачылат;
- депозит 18 жашка чыга элек жеке жактар үчүн гана ачылат;
- депозиттин эң аз суммасы 1000 КР сомү, 50 АКШ доллары;
- пайыздарды төлөө мөөнөттүн аягында жүргүзүлөт. Пайыздарды капиталдаштыруу ар бир 12 ай сайын жүргүзүлөт;
- депозитти чектөө менен толуктоо мүмкүн:
 - ✓ ай сайын (календардык ай үчүн) 100 000 КР сумунан, 1000 АКШ долларынан.
- каражаттарды бөлүп алууга болбойт;
- депозитти мөөнөтүнөн мурун токтотууда сыйаке төлөөнү талап кылууга чейин/алыш-бериш эсебине чейин депозиттин ставкасы боюнча которулат.

Депозиттин түрү	Валюта	1 ай	3 ай	6 ай	9 ай	12 ай	18 ай	24 ай	36 ай
Эркин	КР сомү	-	-	-	-	13%	-	-	-
	АКШ доллары	-	-	-	-	4%	-	-	-
	евро	-	-	-	-	1%	-	-	-

- депозиттин эң аз суммасы 10 000 000 КР сомү, 100 000 АКШ доллары, 100 000 евро;
- пайыздарды төлөө мөөнөттүн аягында жүргүзүлөт;
- депозитти чектөөлөр менен толуктоо мүмкүн:
 - ✓ эң аз 5 000 000 сом/50 000 АКШ доллары/50 000 евро;
 - ✓ депозитти толуктоо депозиттин мөөнөтү аяктаганга чейин 60 күн мурун токтотулат.
- депозитти чектөөлөр менен бөлүп алуу мүмкүн:
 - ✓ депозиттин эң аз суммасынан төмөн эмес;
 - ✓ эң көп айына бир жолу;
 - ✓ эсептен алуу күнүнө карата депозиттин чыныгы калдыгынан 50% ашык эмес.
- автоматтык пролонгация ушундай эле мөөнөткө пролонгация учурунда колдонулуучу ставка боюнча каралган;

- депозитти мөөнөтүнөн мурун токтотууда сыйакы төлөөнү талап кылууга чейин/алыш-бериш эсебине чейин депозиттин ставкасы боюнча которулат.

Жеке жана юридикалык жактар үчүн төлөөнү талап кылууга/алыш-бериш эсебине чейин депозиттин ставкасы - жылдык 0 (нөл) %.

Мөөнөттүү депозиттер үчүн эскертүү:

- 1) *Аталган пайыздык ставкалар жылдык болуп саналат. Депозитти жайгаштыруунун шарттарына жараша, сомдук депозиттер боюнча натыйжалуу пайыздык ставка жылдык 3% тартып 164% чейин, АКШ доллары боюнча жылдык 1% тартып 4,2% чейин, евро боюнча жылдык 1% тартып. Депозитти толуктоо жана алуу суммасынын өлчөмү натыйжалуу пайыздык ставканы өзгөртүшү мүмкүн.*
- 2) *Сыйакы ставкасы келишимдин мөөнөтү бою белгиленген өлчөмдө сакталат.*
- 3) *Пенсионерлер жана УАС ардагерлери үчүн 12 айдан тартып андан ашык мөөнөткө сомдук депозитти ачууда тийиштүү документ көрсөтүлгөн учурда белгиленген ставкага кошумча жылдык 0,5% берилет.*

**ЖЕКЕ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР ҮЧҮН ТӨЛӨӨНҮ ТАЛАП КЫЛГАНГА/АЛЫШ-БЕРИШ
ЭСЕБИНЕ ЧЕЙИНКИ ДЕПОЗИТТЕР**
(13.01.2025-ж. тартып башталат)

1. Жеке жана юридикалык жактар үчүн төлөөнү талап кылганга/алыш-бериш эсебине чейинки депозиттерге ставка – жылдык 0 (нөл) %.
2. Юридикалык жактардын алыш-бериш эсептери боюнча калдыктарга ставка:

Аталышы	Калдыктын эң аз суммасы	KGS боюнча % ставка *
Алыш-бериш эсеби	0 тартып – 3 000 000	0%
	3 000 001 тартып – 10 000 000	3%
	10 000 001 тартып – жана андан ашык	5%

Милдеттүү шарт:

- банктын кардары Кыргыз Республикасынын резиденти болушу керек.

*Кардардын ишмердүүлүгү айыл аймактарында тамак-аш азыктарын өндүрүүгө жана кайра иштетүүгө багытталышы керек.

Төлөөнү талап кылууга/алыш-бериш эсебине чейин депозиттер үчүн эскертүү:

Аталган пайыздык ставкалар жылдык болуп саналат.

Натыйжалуу пайыздык ставка жылдык 0% тартып 5,2% чейин болот.